

Электротехника сабагы

Группа 4/24

А.А.Т Маменов 9

- 1) Электр тогу кандай чен бирдик менен өлчөнөт?
- а) Вольт
 - б) Ом
 - в) Ампер
 - г) Ватт
- 2) Ом мыйзамы кандай формула менен берилет?
- а) $V = I \times R$
 - б) $P = V \times I$
 - в) $I = P / V$
 - г) $R = V / I$
- 3) Диоддун негизги функциясы:
- а) Токту күчөтөт
 - б) Жыштыкты өзгөртөт
 - в) Бир багытта гана ток өткөрөт
 - г) Сигналды сактайт
- 4) Түзөтүүчү диод кандай максатта колдонулат?
- а) Күбатуулукту азайтуу
 - б) Сигналды күчөтүү
 - в) АС токту DC токко айландуу
 - г) Каршылыкты өлчөө
- 5) Конденсатор кандай функция аткарат?
- а) Ток өткөрөт
 - б) Электр зарядын сактайт
 - в) Жыштыкты жогорулатат
 - г) Жылуулукту чыгарат
- 6) Трансформатор эмнени өзгөртөт?
- а) Жыштыкты
 - б) Чыңалууну
 - в) Каршылыкты
 - г) Электр энергиясын жылуулукка
- 7) Транзистордун негизги милдети:
- а) Сактоо
 - б) Чыңалууну өзгөртүү
 - в) Сигналды күчөтүү же өчүрүү
 - г) Токту бөлүштүрүү
- 8) Резистор деген эмне?
- а) Күбат булагы
 - б) Каршылык көрсөтүүчү элемент
 - в) Сигнал күчөткүч
 - г) Кошумча чыңалуу берүүчү
- 9) Логикалык элемент "AND" кандай иштейт?
- а) Экиси "1" болсо гана "1" берет
 - б) Кандай болбосун бирөө "1" болсо "1" берет
 - в) Экиси "0" болсо "1" берет
 - г) Ар дайым "0" бер

Окутуучу :

Ж.Нарматова.

Электротехника сабагы

Группа 1/24

А.А.Т Асанбек к. а

- 1) Электр тогу кандай чен бирдик менен өлчөнөт?
 - а) Вольт
 - б) Ом
 - в) Ампер
 - г) Ватт
- 2) Ом мыйзамы кандай формула менен берилет?
 - а) $V = I \times R$
 - б) $P = V \times I$
 - в) $I = P / V$
 - г) $R = V + I$
- 3) Диоддун негизги функциясы:
 - а) Токту күчөтөт
 - б) Жыштыкты өзгөртөт
 - в) Бир багытта гана ток өткөрөт
 - г) Сигналды сактайт
- 4) Түзөтүүчү диод кандай максатта колдонулат?
 - а) Күбатуулукту азайтуу
 - б) Сигналды күчөтүү
 - в) АС токту DC токко айландуу
 - г) Каршылыкты өлчөө
- 5) Конденсатор кандай функция аткарат?
 - а) Ток өткөрөт
 - б) Электр зарядын сактайт
 - в) Жыштыкты жогорулатат
 - г) Жылуулукту чыгарат
- 6) Трансформатор эмнени өзгөртөт?
 - а) Жыштыкты
 - б) Чыңалууну
 - в) Каршылыкты
 - г) Электр энергиясын жылуулукка
- 7) Транзистордун негизги милдети:
 - а) Сактоо
 - б) Чыңалууну өзгөртүү
 - в) Сигналды күчөтүү же өчүрүү
 - г) Токту бөлүштүрүү
- 8) Резистор деген эмне?
 - а) Күбат булагы
 - б) Каршылык көрсөтүүчү элемент
 - в) Сигнал күчөткүч
 - г) Кошумча чыңалуу берүүчү
- 9) Логикалык элемент "AND" кандай иштейт?
 - а) Экиси "1" болсо гана "1" берет
 - б) Кандай болбосун бирөө "1" болсо "1" берет
 - в) Экиси "0" болсо "1" берет
 - г) Ар дайым "0" бер

Окутуучу :

Ж.Нарматова.

1) Электр тогу кандай чен бирдик менен өлчөнөт?

- а) Вольт
- б) Ом
- ☒ в) Ампер
- г) Ватт

2) Ом мыйзамы кандай формула менен берилет?

- ☒ а) $V = I \times R$
- б) $P = V \times I$
- в) $I = P / V$
- г) $R = V + I$

3) Диоддун негизги функциясы:

- а) Токту күчөтөт
- б) Жыштыкты өзгөртөт
- ☒ в) Бир багытта гана ток өткөрөт
- г) Сигналды сактайт

4) Түзөтүүчү диод кандай максатта колдонулат?

- а) Кубаттуулукту азайтуу
- б) Сигналды күчөтүү
- ☒ в) AC токту DC токко айландуу
- г) Каршылыкты өлчөө

5) Конденсатор кандай функция аткарат?

- а) Ток өткөрөт
- ☒ б) Электр зарядын сактайт
- в) Жыштыкты жогорулатат
- г) Жылуулукту чыгарат

6) Трансформатор эмнени өзгөртөт?

- а) Жыштыкты
- ☒ б) Чыңалууну
- в) Каршылыкты
- г) Электр энергиясын жылуулукка

7) Транзистордун негизги милдети:

- а) Сактоо
- б) Чыңалууну өзгөртүү
- ☒ в) Сигналды күчөтүү же өчүрүү
- г) Токту бөлүштүрүү

8) Резистор деген эмне?

- а) Кубат булагы
- ☒ б) Каршылык көрсөтүүчү элемент
- в) Сигнал күчөткүч
- г) Кошумча чыңалуу берүүчү

9) Логикалык элемент "AND" кандай иштейт?

- а) Экиси "1" болсо гана "1" берет
- ☒ б) Кандай болбосун бирөө "1" болсо "1" берет
- в) Экиси "0" болсо "1" берет
- г) Ар дайым "0" бер

Окутуучу :

Ж.Нарматова.

Электротехника сабагы

Группа 4/20

А.А.Т. Жиппеев С

1) Электр тогу кандай чен бирдик менен өлчөнөт?

- а) Вольт
- б) Ом
- в) Ампер
- г) Ватт

2) Ом мыйзамы кандай формула менен берилет?

- а) $V = I \times R$
- б) $P = V \times I$
- в) $I = P / V$
- г) $R = V \div I$

3) Диоддун негизги функциясы:

- а) Токту күчөтөт
- б) Жыштыкты өзгөртөт
- в) Бир багытта гана ток өткөрөт
- г) Сигналды сактайт

4) Түзөтүүчү диод кандай максатта колдонулат?

- а) Кубаттуулукту азайтуу
- б) Сигналды күчөтүү
- в) АС токту DC токко айлантуу
- г) Каршылыкты өлчөө

5) Конденсатор кандай функция аткарат?

- а) Ток өткөрөт
- б) Электр зарядын сактайт
- в) Жыштыкты жогорулатат
- г) Жылуулукту чыгарат

6) Трансформатор эмнени өзгөртөт?

- а) Жыштыкты
- б) Чыңалууну
- в) Каршылыкты
- г) Электр энергиясын жылуулукка

7) Транзистордун негизги милдети:

- а) Сактоо
- б) Чыңалууну өзгөртүү
- в) Сигналды күчөтүү же өчүрүү
- г) Токту бөлүштүрүү

8) Резистор деген эмне?

- а) Кубат булагы
- б) Каршылык көрсөтүүчү элемент
- в) Сигнал күчөткүч
- г) Кошумча чыңалуу берүүчү

9) Логикалык элемент "AND" кандай иштейт?

- а) Экиси "1" болсо гана "1" берет
- б) Кандай болбосун бирөө "1" болсо "1" берет
- в) Экиси "0" болсо "1" берет
- г) Ар дайым "0" бер

Окутуучу :

Ж.Нарматова.